

Мой ребёнок за медведем.

Болит Леонид Дмитриевич, и. Потурово,

Ребёнка, Ребёнка родина, весть, Родина
весть, Это перевод такой, а тебе раскрасить.
Но, родить долгие...

Маленькой была когда, Два, Два
годика было.

Один раз. В тундре находимся весть мы.
Я оленеводом был весть, Оленеводом был.
Аха, с нами вместе русский человек был.
Это, Фельдшером был, Фельдшер, Фельдшер.
Оленей каших, Больных оленей каших лежал.
Фельдшером был, Больных оленей каших лежал.
Вечером мы, Вечером мы ловили.

Больших ловили. Он лежал. Но, потом
вот, Каровили когда.

Мощи много ведь. Мощи много ведь.
Аха. Люди все по шумам везде ушли.

Я то на улице пошёл, остался ведь,
остался. Руки свои почесать надо ведь:
в глине, грязные руки мои. Он тоже
пошёл. На улице находится ведь. Руки
свои почесаем. ~~ведь~~

Вдруг вот калево посмотрел. Оленки мои.
Оленки ловили где. Ловили где. Ловили
где месте. Медведь стоит. Медведь стоит.
Аха. Откуда здесь? Только отсюда пришли!
Медведь стоит.

А вот. Русьё своё. Русьё моё в санке
находится. В забаванкой санке находилось.
Из русьё выстрелил в него. Куда то попал.

Убегал ведь. Убегал.

Как крикнул вот. Говорю: медведь пришёл!
Медведь пришёл! Люди все выжили, из
пудов выжили: куда пошёл?! В какую
сторону пошёл? Я говорю: берега вдоль,
берега вдоль пошёл!

Ну, мы все побегали, некоторые. Один
человек испугавшись носом дернётся.
Русский человек кая кончике своё
дернётся. Это, кончике своё дернётся.
Тонце, кончике дернётся. На медведя
делом делнётся ведь. Ну вот, так, так
идём.

И вот, сейчас. Говорим вот про
старую гору мою. Два зюпка ед.

Большенькая. Вот, утатишки свои ещё
так и не одела. Одну утатишку одела.
Другую утатишку не косит. Ну, за мной
подбежала ведь. А то ведь не вижу. Кто
за мной бежит. За мной подбежала оказывается.

Аха. Бабушка её. Бабушка её. В душе
была, бабушка увидела её. Аха. Матери
её кричат все: Нада! Там, редёнок твой
то за ноги подбежала!

Мы за медведем подбежали. А она вот
за нами бежит. Другую от утатов
утатишку косит. А другую не косит.

Понял? Аха.

Старшая дочь моя такая была,
Отец утатрада была. Утатрада была,
Это была. Утатрада была. Утатрада.

Кей болла таан.

Болин Леонид Дмитриевич, н. Ротарово.

Кее. Кеда сооттадкив. Сооттадкив.
Это перевод такой, а теде расваису.
Но, родитъ фолкста...

Идлейг дудайга. Сизы. Сизы
показась.

Ноб потук. Бодун кнаредал модика.
Модь тэ рокеркезуб. Тэ покиказутъ.
Аха. Модика покика роса жонг токтъ.
Му. Фельдшеруев. Фельшер. Фельшер.
Тыка. Кадиты тыка ледигосъ, Фельше-
-руев. Кадиты тыка ледигосъ.
Кодатнуо модика. Кодатнуо модика

Койна. Кадыдо койна, бу ледидда,
Но, тоз хагоз. Койрохозма.

Кэлюк ога хаарим, Кэлюк ога хаарим,
Аха, Эюгүл эркел мезгү тахан Кокки,
Модь акь пехок каризуть. Кайзуть,
Калз. Узурь колтыас таракнов: лубусай,
Кохидей узурь. Бу акь карки. Пехок
Хаарнов. Узурь колтыагодь.

Локри тоз еткүрю еткүлсөй. Тымь,
Тэ койрахате. Койрахан, Койралахан,
Богля кээ, Богля кээ. Аха, Кү токи?
Совет томаз тоодат! Богля кээ.

Модь акь. Туркия, Туркий Когду мак Ха.
Корүза Когду мак Хаев. Туркихок
де'закедув. Кухо ТЭбаз ет.

Сими кезув. Симиу.

Тоз лэвраз акь. Маказ: бозла тоо!
Бозла тоо! Энеув хурчи озьма.

Мякзыду озьма: Ку каки?! Кудя
кехон какиса? Модь макюз: мора
ддазак, мора ддазан какись!

Но, модика хурчи нэбарика.
Котуика. Но энэума етрода какись
хурув коодера. Роса энэума корукуда
коодира. Му, корукуда коодира.
Тонсе, корукуда коодира. Бозла дез
нэдись, какиков. Ку вон. Торь, Торь
дэзэ.

И вон. Тэза. Базыта вон ага нэ кий.
Сизы кооза, Азакь. Ци, пикьуза

еще торь идица сэр. Волков бурды сградица,
нэк бурды неца нукир. То, поокыкы
нэбарадиц. Модь акь бунков модь.
Се поокыкы нэба. Поокыкы нэбарадиц.

Аха. Ка́заза. Ко́заза. Мек-зей
ка́заза модрица. Аха, эхага лэврикы:
Наде́в! Тэхе, нэр тэ энгув поок
нэбриц!

Модика догдэ поок нэбрика. Бу
акь поокыкы нэба. Нэк паида буда
покацаза. А нэкуро неца покер.

Камазар? Аха,
Ага нэ кей Торевсь, Козырь алексь,
Шуэрибсь, Муусь, Алексь, Амке.